

**Каралды:**  
**№95 МГ**  
**Пед.кенешмесинин**  
**2022-ж « 09 » ноябрь**



**Бекитилди:**  
**№95 директору**  
**Сардарбекова А.К.**  
**2022-ж « 14 » ноябрь**

## **№ 95 мектеп-гимназиянын предметтик декаданы уюштуруу жөнүндө жобо.**

### **1.Жалпы жобо. жөнүндө жобо.**

1.1.Мектептин предметик жумалары жыл сайын методикалык бирикмелер тарабынан методикалык жана илимий-методикалык иштердин планынын чегинде мугалимдердин профессионалдык компетенттүлүгүн жогорулатуу боюнча жана окуучулардын таануу жана чыгармачылык активдүүлүгүн өнүктүрүү максатында өткөрүлөт.

### **1.2.Предметтик жумалыктын маселелери:**

- Мугалимдердин професионалдык чеберчилигин көтөрүү; ачык сабактарды, сабактан тышкаркы иш-чараларды даярдап, уюштуруп чыгармачылык менен изденип өткөрүүсүн өркүндөтүү.
- Окуучуларды өз алдынча чыгармачылык ишкердүүлүккө кызыктыруу; алардын етүлүп жаткан окуу процесстеринин иш активдүүлүгүнө болгон кызыкчылыктарын жогорулатуу.
- Чыгармачылык жөндөмдүүлүгү бар жана белгилүү бир окуу тартибин же билим обласын терендөтүп окуганга умтуулган окуучуларды алып чыгуу.

### **2. Предметтик жуманын уюштурулушу жана өткөрүлүшүнүн тартиби.**

Предметтик жума мектептин жылдык иш планы боюнча өткөрүлөт.

Предметтик жуманын даярдыги боюнча өткөрүү планы мектептин директору тарабынан өткөрүлгөнгө чейин эки жумадан кеч эмес убакытта бекитилет. Предметтик жуманын уюштуруучулары болуп методикалык бирикме же кафедра эсептелет. Методикалык бирикме жумалыкка карата предметтик мугалимдердин даярдыги боюнча кенеш өткөрөт.

Предметтик жуманын катышуучулары:

- Предметтик жума кайсы предметтер боюнча өткөрүлсө, ошол предметтерди окуткан мугалимдердин бардыгы;
- Ошол предметти окуп жаткан окуучулар тартылат;  
Предметтик жумалыктын чегинде өткөрүлүүчү иштер:
- Предметтик олимпиадалар;
- Предмет боюнча традициалуу эмес сабактар;
- Предмет боюнча окуган параллел класстар арасында өткөрүлүүчү мелдештер;
- Предметтик жумалык мектептин билдириүү тактачаларына илинген маалыматтар булагы менен толукталып турушу;

- Предметтик жуманын жыйынтыгы боюнча көрсөтмөлүү дубал газеталар жана көрсөтмөлөр (выставка) уюштурулушу;
- Предметтик жуманын жыйынтыгы боюнча жума ичинде эң мыкты өтүлгөн сабактар жана класстан тышкаркы иштер боюнча иш алыш барган мугалимдер мактоо баракчаларына жана оозеки сыйлоолорго көрсөтүлүшү;
- Предметтик жуманын ичинде эң мыкты аткарылган окуучулардын эмгектери жана жазылган иштери райондук билим берүү мекемелерине чейин көрсөтүлүшү;
- Предметтик жуманын жыйынтыгы боюнча методикалык бирикмеде жыйынтыкталып, анализделип кафедранын заседаниесинин протоколуна жазылып киргизилиши;

Предметтик жуманын жыйынтыгы боюнча кафедра башчысы мектептин илимий-методикалык иштер боюнча директордун орун басарына төмөнкү иш кагаздарды тапшыруусу каралат:

- предметтик жуманын планы,
- предметтик олимпиадалардын өткөрүү пландары,
- жыйынтык заседаниесинин протоколу.
- сабактардын иштөлмелери жана классстан тышкаркы иштердин план-сценарийлери, предметтик жуманын жыйынтык анализи.